

КРнын Улуттук банкында

Алтындар – аукциондо

Мээрим МЕЛИСБЕК кызы,
«Кыргыз Туусу»

КРнын Улуттук банкы баалуу коллекциялык монеталарды жана ошондой эле уникалдуу номурлуу аффинаждалган алтын куймаларды сатуу боюнча 2015-жылдын 19-майында аукцион өткөрдү.

Аукционго 10 лотто 1995-жылдан 2007-жылга чейин чыгарылган жана Улуттук банктын кассаларында сатылбаган 10 нумизматикалык монеталар – 1 алтын жана 9 күмүш коюлган. Алар: «Ош – 3000» алтын монетасы жана «Манас» эпосуна 1000 жыл», «Хан-Теңири», «Аркар», «Эдельвейс», «Улуттук валютага 10 жыл», «Шанхай кызматташуунун уюму», «Ташрабат», «Өзгөн архитектуралык комплекси», «Улуу Жеңишке 60 жыл» аттуу күмүш монеталар. Ошондой эле ушул жылы аукциондо коллекциялык монеталар менен бирге эле 6 лотто 1 граммдан 100 граммга чейинки алтын куймалары дагы коюлду.

КРнын Улуттук банкынын кассалык операциялар бөлүмүнүн башкы экономисти Салтанат Аубакированын айтуусу боюнча, аукционго 20га жакын адам ка-

тышты. «Аукционго коюлган алгачкы баасы 70 000 сомду түзгөн монеталар жалпы суммасы 133 500 сомго сатылды. Ал эми аукционго коюлган 6 лоттун ичинен экөө гана сатылды. Жыйынтыгында алтын куймалары жалпы суммасы 11 622 сомго сатылды», – деп белгиледи ал. Аукциондо «Ош-3000» алтын монетасынын алгачкы баасы 25 000 сом менен башталып, 43 000 сомго сатылды. Ошондой эле «Эдельвейс», «Хан-Теңири», «Манас эпосуна 1000 жыл» жана «Улуу Жеңишке 60 жыл» күмүш монеталары дагы нумизматтар арасында өзгөчө кызыгууну жаратты. Алардын алгачкы баасы 5 000 сомдон башталып, жыйынтыгында 14 000, 12 000 жана 10 000 сомго сатылды.

1995-жылдан тартып Улуттук банк тарабынан 51 коллекциялык монета чыгарылган. Мисалы, 10 жез-никель, бирөө мельхиор, үчөө алтын жана 37 күмүш. Акыркысы – 2015-жылдын 15-апрелинде «Тарыхый окуялар» сериясынан «Улуу Жеңишке 70 жыл» коллекциялык күмүш монетасы жүгүртүүгө берилген. Жакын арада Улуттук банк «Кыргызстандын кызыл китеби» сериясы боюнча коллекциялык монеталарды жүгүртүүгө чыгарат .